


# ШОКУМ

Илим, турмуш жана маданият журналы

№4 (21) апрель 2008-жыл

DOI 10.54-0745

## Адамзаттын азығы - китеп



Ымыркайга  
камкордук

20-беттен окуңуз



Космостун  
«коюондары»

34-беттен окуңуз



Замир Мырза:  
«Кыргыздын  
чыныгы мырзасы  
болсом дейм»

38-беттен окуңуз

# Китепкана - маалымат казынасы

Максатбек Ұнакбеков,

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин

Китепкана жана иш кагаздары

башкармалыгынын башчысы

maksatbek.unakbekov@manas.kg

Сап бириксе - ыр болот, ыр бириксе - том болот. Тамчы бириксе - көл болот, күм бириксе - чөл болот. Маалымат бириксе - китеп болот, китеп бириксе - китепкана болот...

Китепкана термини бардыгына эле белгилүү болсо керек. Ал эми китепкананын ажайып чоң тарыхы, көргөзгөн кызматы, элге, илимге, билимге, цивилизациянын өнүгүшүнө кошкон зор салымы көбүнө белгилүү эмес. Китепкана менен китептин баркын китепканага көп келген окурман менен китепканада кызмат кылган китепканачы гана билбесе, көп адамдар анча маани бербейт. Китепкана иши - өзүнчө бир чоң илим! Анткени, коомдун өнүгүшүндө, цивилизациянын пайда болушунда маалыматтардын ролу чоң. Бул макалада жеке гана жылдызы жангандык китепкана тууралуу эмес, китепканада кызмат кылган улуу инсандар тууралуу да сөз кылмакчыбыз...

## Ажайып дүйнөнүн тарыхынан

Китепкана тарыхынын сырдуу дүйнөсүн кыдыра турган болсок, көп кызыктарга батабыз... Мисалы, XV кылымдагы түрк-ислам дүйнөсүнүн атактуу окумуштуусу. Борбордук Азиянын тарыхындагы белгилүү инсан, инженер, окумуштуу, астроном, Тимурдун небереси Улукбектін кесиптеши жана жан-жөкөрү Али Күшчү Самарканддагы обсерваторияда жетекчи болуп иштеп, жылдыздарга байкоо жүргүзүп келген. 1449-жылы Улукбектін кан сарайындагы өз баласы Абдуллатифтін кылган төңкөрүшүндө обсерватория талкаланып урандыга айланган. Бирок, Улукбек түзүп кеткен жылдыздарды табицаларын Али Күшчү сактап калган. Отуз жыл бою астрономия илими менен алектенген Алини кесиптеши Улукбектін өз баласынын колунан өлүшү, жанындай көргөн обсерваториянын талкаланышы катуу кайгырткан. Али баарын таштап салып, Меккеге ажылыкка барууну чечкен. Бирок, Улукбектін өлүмү, обсерваториянын талкаланышы, Самаркандды таштап кетиши Алини тагдырына чоң өзгөрүүлөрдү



алып келген. Үйбулөсү менен Меккеге бара жатып, Тебризде Аккоюндардын башчысы Узун Хасанга жолугуп калып, Узун Хасандын өтүнчүү менен Стамбулдагы Осмон династиясынын жетинчи падышасы, Осмон мамлекетин империяга айланырган султан Мехмет II Фатихке элчилик кылыш берүүгө калып калган. Алгачки эле элчилик сапарында султан Мехмет II Фатих Стамбулга келип, Аясофия медресесинде мударис, жеке китепканасында китепкана башчысы болуп иштеп берүүсүн суралган. Али бул сунушка макул болуп, эки жылдан кийин үйбулөсүн Тебризден Стамбулга көчүрүп келген. Ал өмүрүнүн калган бөлүгүн жылдыздарга байкоо жүргүзүүгө жана китепканага арнаган. Али Күшчү Улукбектін эмгектерин Стамбулда жарыкка чыгарганда, Европанын астрономдору: «Мындай таң каларлык изилдөөнү биз ушуга дейре көргөн да, билген да эмспиз», - дешип, баштарын мыкып таң калышкан. Ошондон кийин да, бир канча жұз жылдар бою Улукбек менен Алининкіндеги так эсептөөлердү жана байкоолорду эң ким жүргүзө алган эмес. Демек, Али Күшчүнүн түрк-ислам дүйнөсүндөгү атактуу окумуштуу болушуна китепкана да, китепканадагы маалыматтар да түрткү болгон.

## Сейрек кездешүүчү китептер

Кээде эн кызыктуу, сейрек кездешүүчү китептер, жылдыздар сыйктуу, жоголуп кеткен. Мисалы, Омор Хайямдын белгисиз бир китепканадан бир коллекционер тарабынан уурдалып кеткен «Рубай» аттуу баа жеткиси колжазмасы 1912-жылы 10-

апрелде атактуу «Титаник» кемеси менен кошо түндүк Атлантика океанына чөгүп кеткендиги тууралуу маалыматтар бар. Бул тууралуу Армениянын Улуттук сүрөт ғалереясынын жана Мартироса Сарьян улуттук үй-музейинин директору Шаен Хачатряндын «Титаниктиң трагедиясы тууралуу маалыматтарды өз көзү менен көргөн адамдан уктум» аттуу макаладан армян улуттундагы 25 жаштагы Вагинак Смбат-Бюрат (Тер-Казарян) аттуу коллекционер, Стамбулда атасы экөө ачкан «Заманбап китепкана» аттуу басма үйүнде басып чыккан китептер менен кошо чогулткан коллекцияларынын чоң партиясын Америкага жеткизуү үчүн, Стамбулдан Гаврага «Чыгыш экспресси» аркылуу, ал жерден Манчестерге, анан баарып Саутгемптондон Новый Светке жеттүү үчүн «Титаник» кемесине түшкөндүгү, ал трагедиядан аман калып, кайра Стамбулга баргандыгы тууралуу жазылган. Армения адабияты жана искусство музейинин кызматкери Мелания Егиазарян архивдерди казып жатып, Вагинактын колжазма эскерүүлөрүн таап алган. Эскерүүлөрдүн биринде «Кычыраган залдын дубалында дүйнеде эң чоң индия алмазынын чачыраган көк нурү, суу менен кошо аккан Омор Хайямдын баа жеткиси колжазмасынын барактары, чөгүп баар жаткан кеме азыркыга дейре көз алдымда» деп жазылган.

## «Нөл» түшүнүгү

Дагы бир атактуу илимпоз, астрономия илимин өмүр бою изилдеген араб окумуштуусу Аль Хорезми Аббасид династиясынын Багдаддагы халифи Аль-Мамун тарабынан Багдаддагы «Даанышмандык үйү» (Бейт аль-хикма) китепканасынын башчысы болуп дайындалган. «Даанышмандык үйү» китепканасы азыркы көздеги илимдер академиясы сыйктуу функцияны аткарған. Ал жерде араб өлкөлөрүнөн келген көптөгөн илимпоздор иштешкен. Китепкана эски колжазмалар менен астрономиялык обсерваторияларга бай болгон. Аль Хорезми китепканада кызмат кылыш жүрүп, эн кызыктуу нерсени таап чыккан, башкача айтканда, «нөлдү» математика илимине киргизген. Тарыхый маалыматтарга таянсак, «нөл» саны, башкача айтканда, ондук санак системасы V кылымдарда эле Индияда Ариабхата аттуу

окумуштуунун «Ариабхатиам» деген астрономиялык эмгегинде жазылган. Жүз жыл өткөнден кийин, индиялык ойчул Брахмагупта мурдагы кесиптештери изилдеп кеткен «нөл» түшүнүгү боянча эркин изилдөөлерду жүргүзө баштаган. «Нөл» түшүнүгү Европага жеткенге чейин узак жолду басып өткөн. 72-жылы арабдардын Индиянын бир белгүн жана Синдди багындырып алыши алардын «нөл» түшүнүгүн үйрөнүшүнө се-бепкер болгон. IX қылымда «Ариабхатиам» трактаты Аль Хорезм тарбынан которулуп, араб сандарында «нөл» саны пайда болуп, дүйнөгө тааныла баштаган. Аль Хорезминин араб сандарынын эсептөө системасына киргизген «нөл» саны кытай элине мусулман көпөстөрү аркылуу таанылган. «Нөл» терминин (шуныя - боштук, жок) «сифр» жана «ас-сифр» деген жаңы сөз менен көлдөнүла баштаган. Ал эми европалыктар араб сандарынын эсептөө системасы менен жүздөгөн жылдар бою Пиреней жарым аралынын чоң белгүн зэлlegen Кордов халифаты аркылуу тааныша баштаган. 970-жылдары Кордов китепканаларына мусулманча кийинген чет элдик бир окумуштуу көп келе баштаган. Ал арабча, грекче жана еврейче билген, жаңы билимге аңчылык кылган орильялык француз монахы Герберт болгон. Ошентип, китепкананын ичинде таылган «нөл» саны дүйнөлүк цивилизацияны өзгөртүүгө зор салымын кошкон.

### Эң байыркы, эң бай китепкана

Китепкана Эйнштейнге да чоң таасирин тийгизген. Мектепти аяктаган Эйнштейндик китепканада бир жыл даярданышы 1896-жылы Зурих техникалык техникумуна өттүсүнө түрткү берип, атактуу окумуштууну илим дүйнөсүнө алып келген. Б. з. ч. III қылымда Египет падышасы Филадельфа Птоломея II убагында курулган Александрия китепканасы 900 000 томдук колжазмалары менен тарыхый маанингэ ээ китепкана болуп саналган. Китепкананын түзүлүшүнө байыркы гречиялык-афиналык мамлекеттик ишмер, философ-перипатетик Деметрий Фалерский жана байыркы гречиялык философ жана физик, ламаскалык Стратон себепкер болгон. Китепкананын негизги фондун пергаменттер түзгөн.

Азыркы учурдагы улуттук китепкана сыйктуу топтоо жүргүзөн Александрия китепканасына Египетте жазылган ар бир китепти алып келүү талабы коюл-

ган. Улуттук архивдердин жана улуттук китепканалардын түзүлүшүнө чоң салым кошкон «Топтоо закону» сыйктуу ыйгарым укук-исламга чейинки III қылымдагы Александрия китепканасынын мұдурұнө берилген. Александрия китепканасынын мұдурұ Египеттеги ар бир китепти алып китепканага өткөзүүгө укуктуу болгон. Китепканада китептин бир көчүрмөсү чыгарылып, эсисине кайтарылып турган. Өкүнүчтүүсү - бул 900 миң томдук укумуштуу чоң китепкана адам баласы тарабынан өрттөлүп жок кылынган. Нил дарыясынан бир топ күнгө чейин китептердин күлү ағып, шаардын мончолоруна Александрия китепканасынын колжазмалары отун катары жагылган. Александрия китепканасында грек философу жана ақыны Зено-дот Эфесский, грек математиги, астроному, географы жана ақыны Эратосфен Киренский, байыркы грек филологу Аристофан Византийский, грек филологу Аристарх Самофракийский, Эллинизм доорундагы окумуштуулар, ошондой эле байыркы грек математиги Эвклид сыйктуу белгилүү инсандар эмгектенишкен.

### Байыркы колжазмаларга бай китепкана

Колжазмаларга жана сейрек кездешүүчү китептерге толгон Бухара китепканасы да, Александрия китепканасы сыйктуу, кейиштүү тагдырыдь башынан кечирген. Атактуу медицина аалымы Ибн Сина Бухара эмири Нух ибн-Мансурду айыктырганда, ыраазы болгон эмир: «Менден каалаганынды сурал!» - дейт. Ошондо айтылуу аалым Саманиддердин Бухарадагы китепканасынын китепканачысы болууну суралган. Ибн Сина Бухара китепканасында иштеп калышын өзүнүн илимий түрмушунун эң ыңгайлуу мезгили деп эсептеген. Тилекке каршы, көп жылдар бою Ибн Сина эмгектенген бул китепкана да колжазмалары менен кошо өрттөлүп кеткен.

### Урандыга айланган китепкана

Өрттөлгөн, урандыга айланган китепканалардын катарына Берлин китепканасын да кошууга болот. Археологияга кызыккан Юрий Кнорозов аттуу катардагы орус жоокери экинчи дүйнөлүк согушта, Берлинди алуу учурунда, жалбыртап күйүп жаткан Берлин китепканасынан эки китепти бутун бойдан сактап калган. Бул китептер анын тагдырын толугу менен өзгөрткөн. Сакталып калган

китептерде Колумбга чейин Америка континентинин негизги калкын түзгөн Майа уруусунун жазууларынын тексттери болгон. Майа жазуулары негизинен төрт тексттен турган, ал эми бул китептер ошол жазуулардын үч текстин камтыган. Юрий бул китептин үстүндө иштеп, Майа жазууларын чечмелеп, жети жылдан кийин алгачкы илимий эмгегин жараткан. Кийин, 1975-жылы «Майа иероглифинин колжазмалары» аттуу китебин дагы жарыкка чыгарган. Бул китеп XII-XV қылымдардагы Майа уруусунун тексттеринин алгачкы котормосу болуп эсептелген. XIX қылымдын башында изилдene баштаган Майа цивилизациясы жөнүндөгү маалыматтарга бай Berlin китепканасы өрттөлсө да, анын урандылары Майа жазууларын адамзат-ка белек кылыш бере алган.

Маалыматтардын жана маалымат борборлорунун болушу же жок болушу адамзаттын тарыхын өзгөртө алган. Маалыматтардын колдон колго етүшү жылдызы жанган же жылдызы өчкөн цивилизацияларды тааныткан. Чыгыш грекчеден арабчага которулган маалыматтар аркылуу қылымдар бою илим дүйнөсүнүн баркырап жанган жылдызы болуп келген. Батыш болсо XII қылымдан тартып дээрлик үч қылым бою арабчадан латынчага которулган эмгектер аркылуу өзүнүн жылдызын жандырган. Аалымдар байлыктын эмес, маалыматтын артынан жүргүргөн. Маалыматка ээ болгон цивилизациялар дүйнөнү өзгөртө алган.

